

ЖАМУнун Окумуштуулар  
кеңешинде каралып,  
бекитүүгө сунушталган.  
Протокол № 6  
“02” 02. 2018-жыл



**Жалал-Абад мамлекеттик университетинин факультетинин  
окумуштуулар кеңеши жөнүндөгү  
жобосу**

**1. Жалпы жобо**

1.1. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин факультетинин окумуштуулар кеңеши жөнүндөгү жобосу Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын, КРнын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-майындагы №346 токтомунун, ЖАМУнун уставынын жана окумуштуулар кеңешинин жобосунун негизинде жазылды.

1.2. Факультеттин окумуштуулар кеңеши окуу, илимий изилдөө, окуу-усулдук иштерди өнүктүрүү жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча факультеттеги шайлануучу орган болуп эсептелет.

1.3. Факультеттин окумуштуулар кеңешинин төрагасы факультеттин деканы болуп эсептелет.

1.4. Факультеттин окумуштуулар кеңеши ЖАМУнун жетекчиси тарабынан бекитилген ушул жобонун негизинде иштейт.

1.5. Факультеттин окумуштуулар кеңешинин курамы ЖАМУнун ректорунун буйругу менен бекитилет.

**2. Факультеттин окумуштуулар кеңешинин иштөө тартиби**

2.1. Факультеттин окумуштуулар кеңеши кафедралардагы жана башка түзүмдүк бөлүмдөрдөгү окуу, окуу-усулдук, илимий, коомдук-тарбиялык иштер боюнча маселелерди карайт жана сунуштарды иштеп чыгат.

2.2. Факультетти өнүктүрүүнүн жылдык жана келечекте аткара турган пландарын бекитет жана иш пландарга ылайык мезгил-мезгили менен отчет берип турат.

2.3. Факультеттеги кафедралардын жана тиешелүү кызматкерлердин окуу, окуу-усулдук, илимий, коомдук-уюштуруучулук иштери боюнча отчетторун угат жана аларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды берет.

2.4. Мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык билим берүү программаларынын, жумушчу окуу пландарынын жана окуу процессинин графигинин аткарылышына талдоо жасайт жана сунуштарды берет.

2.5. Окуу процессин уюштурууну жакшыртуу, билим берүү сапатын жогорулатуу максатында окутуунун алдыңкы технологияларын киргизүүгө сунуштарды берет.

- 2.6. AVN системасынын тутумундагы тиешелүү программалардын иштөөсү боюнча тынымсыз анализ жасайт жана сунуштарды берет.
- 2.7. Факультетке студенттерди кабыл алууну уюштуруу боюнча ички буюртмалардын жана жоболордун аткарылышы талкуулайт жана сунуштарды иштеп чыгат.
- 2.8. Окутуунун жаңы инновациялык технологияларын, биргелешкен илимий изилдөө иштерин жалпылоо, жайылтуу, конструктордук жана башка ойлоп табууларды уюштуруу, адистердин квалификациясын жогорулатуу, ошондой эле конференцияларды, семинарларды жана башка иш чараларды өткөрүү максатында ЖАМУнун түзүмдүк бөлүмдөрү, мекемелер, ишканалар, уюмдар менен чыгармачылык байланыштарды түзөт, факультеттик деңгээлде чечимдерди кабыл алуу менен иш-чараларды талкуулайт.
- 2.9. Профессор жана доцент илимий наамына изденүүчүлөрдүн эмгектерин карап талкуулап, ЖАМУнун окумуштуулар кеңешине сунуштайт.
- 2.10. Факультеттин илимий-педагогикалык кадрларын ар кандай тиешелүү сыйлыктарга сунуштайт.
- 2.11. Факультеттин жобосуна жана ички тартибине туура келбеген көрүнүштөрдү окумуштуулар кеңешинин күн тартибине киргизип талкуулайт жана сунуштарды берет.

### **3. Факультеттин окумуштуулар кеңешинин ишин уюштуруу**

- 3.1. Окумуштуулар кеңешинин курамына төрага катары факультеттин деканы кафедра башчылары, илимий даражалуу кызматкерлер окуу-усулдук, илимий иштер боюнча жооптуулар, кесиптик кошундун өкүлү, деканаттын кызматкерлери мүчө боло алат;
- 3.2. Факультеттин структуралык түзүмдөрүнө өзгөрүүлөр болгон учурда окумуштуулар кеңешинин курамы кийинки кеңешменин күн тартибине коюлуп, кайра бекитүүгө сунушталат.
- 3.3. Окумуштуулар кеңешинде окуу, окуу-усулдук, илимий, коомдук-тарбиялык ж.б. маселелер боюнча чечимдер ачык добуш берүү менен көпчүлүк добуш болгондо кабыл алынат.
- 3.4. Факультеттин окумуштуулар кеңешинин жыйынына протокол жазылып, протоколго төрага менен окумуштуулар кеңешинин катчысы кол коёт.
- 3.5. Факультеттин окумуштуулар кеңешинин төрагасы кеңештин чечимдерин университеттин жетекчилигине сунуштап аткарылышына жооптуу болот.

Долбоорду даярдаган:  
ПМТФнин деканы  
С.М. Ажикулов  
ЖАМУнун юристи А. Акматова